



Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу финансы рыногун тескөө жана жөнгө салуу Мамлекеттик кызматынын 2016 - жылдын 05 - февралындагы серия С№0018 лицензиясы /Лицензия Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики Серия С № 0018 от 05 февраля 2016 г.

ЖЕРДЕ ЖУРУУЧУ ТРАНСПОРТТУК КАРАЖАТТАРДЫ (АВТОКАСКО), ЖАРАНДЫК ЖООПЕРЧИЛИКТИ ЖАНА ТРАНСПОРТ КАРАЖАТЫНДА ОРУНДАРДЫ КЫРСЫКТАРДАН ЫКТИЯРДУУ КАМСЫЗДАНДЫРУУ ПОЛИСИ

СТРАХОВОЙ ПОЛИС КАСКО-Эконом 2026-08-31529602

СТРАХОВОЙ ПОЛИС НА ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ СРЕДСТВ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА (АВТОКАСКО), ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И МЕСТ В СРЕДСТВЕ ТРАНСПОРТА ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

Келишимдин колдонулуу мөөнөтү / Срок действия договора:

с 11 ч. 46 мин. « 28 » 08 2026 ж. баштап / г.

по 23 ч. 59 мин. « 27 » 08 2027 ж. чейин

Камсыздандыруучу/ Страховщик:	Открытое акционерное общество «Государственная Страховая Организация» Кыргызская республика, г. Бишкек, пр. Ч Айтматова, 1, стр. 2. Тел: + 996 312 544 319
Камсыздандырылуучу/Страхователь	Иванов Иван Иванович Паспорт, серия DL 8684481 Адрес: г. Бишкек, Первомайский район, ул. Тестовая, 27
Пайда табуучу/ Выгодоприобретатель:	Совпадает со страхователем
Камсыздандыруу объектиси/Объект страхования	Маркасы, модели /Марка и модель: TOYOTA RAV 4 Чыгарылган жылы/Год выпуска: 2020 Автотранспорт каражатынын идентификациялык номери/Идентификационный номер автотранспортного средства FNBEA928SWZDHHY3W Мамлекеттик номери /Гос. рег.номер 06KG308ECA Цвет кузова: темно-серый
Камсыздандыруу окуясы/ Страховой случай	Иные события, признанные ДТП в соответствии с законодательством Кыргызской Республики
Камсыздандыруу суммасы/ Страховая сумма	Пакет S: 200 000,00 сом.
Камсыздандыруу төгүмү /Страховая премия:	Камсыздандыруу төгүмү / Страховая премия: 7,000 сом. Сатуудан алынуучу салык (2%) / Налог с продаж (2%): 140 сом. Төлөмдөрдүн жыйынтыгы /Итого к оплате: 7,140 сом. 3 күндүн ичинде төлөнүшү керек./ Подлежит оплате в течение 3 дней.
Камсыздандыруу эрежелери/Условия страхования	«Правила добровольного страхования средств наземного транспорта, гражданской ответственности и мест в средстве транспорта от несчастных случаев». Утверждено Протоколом Правления ОАО «ГСО», №30 от 22.06.2026 г.
Камсыздандыруу аймагы/Территория страхования:	Кыргызская Республика
Өзгөчө белгилер/Особые отметки	

Эреже менен тваныштым жана бардык талаптарды аткарууга милдеттенен /С Правилами ознакомлен (а) и обещаю выполнить все требования. Ушул камсыздандыруу полисине кол коюу менен Камсыздандыруучу жана Пайда злуучу ездериунун жеке маалыматтарын чогултууга, иштел чыгууга, сактоого жана пайдаланууга, анын ичинде учунчу мактарга берууга (трансчек аралык беруу) макулдугун берет. Подписывая настоящий страховой полис, Страхователь и Выгодоприобретатель предоставляют согласие на сбор, обработку, хранение и использование своих персональных данных, в том числе и передачу (включая трансграничную передачу) данных третьим лицам. Камсыздандыруу Полисинин тузулгон куну/Дата заключения страхового полиса

Камсыздандыруу Полисинин түзүлгөн күнү/Дата заключения страхового полиса: «28» август 2026 ж./г

Камсыздандырылуучу/Страхователь Иванов Иван Иванович (колу) / (подпись) «28» август 2026 ж./г (полисти берген датасы) / (дата выдачи полиса) П.О/М.П	Пайда табуучу/выгодоприобретатель Иванов Иван Иванович (колу) / (подпись) «28» август 2026 ж./г (полисти берген датасы) / (дата выдачи полиса) П.О/М.П	Камсыздандыруучу/Страховщик Иванов Иван Иванович (колу) / (подпись) «28» август 2026 ж./г (полисти берген датасы) / (дата выдачи полиса) П.О/М.П
--	--	---

Проверка полиса осуществляется на странице:

<https://online.gso.kg/online/verify-policy/1d98e83d-51e7-4048-93b3-1b1a29f7f78b>

Камсыздандыруунун шарттары: Ушул келишимдин (Полистин) жобосу жерде жүрүүчү транспорттук каражаттарды (автокаско), жарандык жоопкерчиликти жана транспорт каражатында орундарды кырсыктан ыктыярдуу камсыздандыруу Эрежелеринин шарттарына ылайык келет (мындан ары - Эрежелер). ушул келишимде жазылбаган, жогоруда айтылган Эреженин жобосу Келишимдин ажыратылгыс бөлүгү болуп саналат жана ал камсыздандырылуучу үчүн милдеттүү болуп саналат. Бул Келишимге кол коюп жатып, Камсыздандырылуучу Эрежени алгандыгын, аны менен таанышкандыгын жана анда көрсөтүлгөндөрдү аткарууга милдеттенет.	Условия страхования: Положения настоящего Договора (Полиса) соответствуют условиям Правил добровольного страхования средств наземного транспорта (автокаско), гражданской ответственности и мест в средстве транспорта от несчастных случаев (далее - Правила). Положения вышеприведенных Правил, не прописанные в настоящем Полисе, являются его неотъемлемой частью и обязательными для Страхователя. Подписывая настоящий Договор, Страхователь подтверждает, что получил Правила, ознакомлен с ними и обязуется выполнять.
Камсыздандыруу объектилери болуп саналат: Жер үстүндөгү транспорттун (автокаско) камсыздандыруу объекти болуп транспорттук каражатка бекитилген кошумча жабдуулары менен бирге, ТК ээлөө, колдонуу жана башкаруу менен байланышкан Камсыздандыруучунун мүлктүк кызыкчылыктары саналат.	Объектами страхования являются: Объектом страхования средств наземного транспорта (автокаско) являются имущественные интересы Страхователя, связанные с владением, использованием и распоряжением ТС, включая дополнительное оборудование, установленное на транспортном средстве.
Милдеттүү шарттар: - Эгерде транспорт каражаты кароосуз калып жатса сигнализациясы иштетилип коюлушу керек. - Түнкүсүн транспорт каражаты корголуучу жерде, унаа токтоочу жайда, же козомол камерасы менен же гаражда калышы керек. - Унаа ичинде калтырылган жеке кийим-кечелер бул камсыздандыруу менен жабылбайт. - Транспорт каражаты кыш мезгилинде кышкы резина менен жабдылышы керек.	Обязательные условия: - Если транспортное средство остается без надзора, то должна быть включена сигнализация. - На ночь транспортное средство должно оставаться в охраняемом месте, стоянке или гараже, или с камерой наблюдения. - Личные вещи, оставленные в машине, данным страхованием не покрываются. - Транспортное средство в зимний период должно быть укомплектовано зимней резиной.
Камсыздандыруу окуясы - камсыздандыруу келишиминде каралган окуя, камсыздандыруу шарттарына (эрежелерине) ылайык камсыздандыруу болуп саналбаган окуялардан тышкары, анын болушу менен камсыздандыруучунун камсыздандырылуучуга, камсыздандырылган жакка же болбосо пайда табуучуга, жабыр таркан адамдарга, камсыздандыруу төлөмүн төлөп берүүгө милдеттүүлүгү келип чыгат. Камсыздандыруу окуясынын белгилери бар окуя болгондон кийин камсыздандырылуучу төмөнкүлөргө милдеттүү: Түшүнүктүү ыкма (ооз эки, жазуу) менен камсыздандыруу окуясынын болушу тууралу өзүнө белгилүү болгон күндөн тартып токтоосуз, бирок үч жумуш күнүнөн кечиктирбестен камсыздандыруучуга билдирүүгө. Оозеки формадагы билдирүүдөн кийин (үч жумуш күнүнөн кечиктирбестен) жазуу жүзүндө ырасталышы керек. Эгерде камсыздандырылуучунун жүйөлүү себептери менен көрсөтүлгөн аракеттерди аткарууга мүмкүнчүлүгү болбосо, ал аны документ түрүндө ырасташы керек; - Камсыздандыруу окуясы болгон мезгилде түзүлгөн кырдаалда мүмкүн болгон зыянды болтурбоо же аны азайтуу, анын ичинде жабырлануучу адамдарга жардам көрсөтүү үчүн акыл-эстүү, жеткиликтүү чараларды кабыл алууга; - Камсыздандыруу окуясынын болушунун себептери, жүрүшү жана натыйжалары жөнүндө, ошондой эле келтирилген зыяндын мүнөзү жана өлчөмү тууралуу ой жорууга мүмкүндүк берүүчү бардык болгон маалыматтарды (зарылдык болгондо - жазуу жүзүндө) жана зарыл документтерди камсыздандыруучуга берүүгө; - Камсыздандыруучунун өкүлүнө камсыздандыруу окуясынын болгондугунун себептерин иликтөөнү жүргүзүү үчүн мүмкүндүк берүүгө.	Страховой случай - свершившееся событие, предусмотренное договором страхования, за исключением событий не являющихся страховыми согласно условиям страхования (Правил), с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу либо выгодоприобретателю, потерпевшим лицам. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, страхователь обязан: - Незамедлительно, но не позднее трех рабочих дней, как ему стало известно о наступлении страхового случая, уведомить об этом страховщика доступным способом (устно, письменно). Сообщение в устной форме должно быть в последующем (не позднее трех рабочих дней) подтверждено письменно. Если страхователь по уважительным причинам не имел возможности выполнить указанные действия, он должен подтвердить это документально; - при наступлении страхового случая принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы предотвратить или уменьшить возможные убытки, в том числе меры по оказанию помощи пострадавшим лицам; - Предоставить страховщику всю имеющуюся информацию (при необходимости - в письменной форме) и документацию, позволяющие судить о причинах, ходе и последствиях наступления страхового случая, а также о характере и размерах причиненного вреда; - Обеспечить представителю страховщика возможность проведения самостоятельного расследования причин наступления страхового случая.
Камсыздандыруу окуясы болуп саналбайт жана Камсыздандыруучу төмөндөгү учурларда камсыздандыруу төлөмүн ишке ашырбайт: - Транспорт каражатына карата Камсыздандыруучу, Пайда табуучу же ТК башкарууга уруксат берилген адамдар тарабынан атайылап жасалган иштерде; - ТКны Камсыздандыруучу, Пайда табуучу же ТК башкарууга уруксат берилген адамдар тарабынан алкоголь ичимдиги, маң кылуучу зат же баңгизатка мас абалында же ТК башкаруу учурунда пайдаланууга тыюу салынган медициналык препараттардын таасири астында башкаруу учурунда; - Камсыздандыруучу, Пайда табуучу тарабынан ТКны камсыздандыруу арызында ТКны башкарууга уруксат берилген катары макулдашылбаган адамдарга ТКны башкарууга берген учурда; - Камсыздандыруучу, Пайда табуучу же ТК башкарууга уруксат берилген адамдар тарабынан ТК пайдалануу эрежелерин бузуу, анын ичинде бузук ТКны пайдалануу; - ТКны айдоочу тарабынан КР мыйзамынын талаптарына ылайык толтурулган ишеним катсыз пайдалануу; - Камсыздандырылган ТКны пайдалануу же башкаруу укугун тастыктоочу ишеним кат же башка документтин мөөнөтүнүн бүтүшү; - ТК сыноолордо, спорттук же окуу максаттарында пайдалануу; - ТК мыйзамсыз максаттарда пайдалануу; - Камсыздандырууну ишке ашыруучу менен жазуу жүзүндө макулдашпастан ТКны ижарага, лизингге же прокатка берүү; - Камсыздандыруу аймагынын чегинен тышкары болуп өткөн окуялар. - Камсыздандыруу эрежелеринде чагылдырылган бардык камсыздандыруу окуялары камсыздандыруучуну ордун толтуруудан бошотот.	Не является страховым случаем, и Страховщик не осуществляет страховую выплату, в следствии: - Умысла проявленного в отношении транспортного средства Страхователем, Выгодоприобретателем либо лицами, допущенными к управлению ТС; - Управление ТС Страхователем Выгодоприобретателем либо лицами, допущенными к управлению, в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения, или под воздействием медикаментозных препаратов, применение которых противопоказано при управлении ТС; - Передачи Страхователем или Выгодоприобретателем управления ТС лицам, не оговоренным в заявлении на страхование в качестве допущенных к управлению ТС; - Нарушение Страхователем или Выгодоприобретателем или лицами, допущенными к управлению, правил эксплуатации ТС, в том числе использование технического неисправного ТС; - Использование ТС водителем без доверенности, оформленной в соответствии с требованием законодательства КР; - Истечения срока доверенности или иного документа повреждающего право владения пользования или распоряжения застрахованным ТС; - Использование ТС в испытаниях, спортивных или учебных целях; - Использование ТС незаконных целях; - Сдачи ТС в аренду, лизинг или прокат без письменного согласия со Страховщиком; - События произошедшего за пределами территории страхования, если они не указаны в полисе. - Все исключения из страхового случая, которые отражены в Правилах страхования, также освобождают страховщика от выплаты страхового возмещения.
Атайын Шарттар: Камсыздандыруу полисинде сый төлөмдү төлөөчү күн катары белгиленген мөөнөттө сый төлөмү төлөнбөсө келишим күчүнө кирген жок деп эсептелет жана тараптарды кандайдыр бир укуктук жоопкерчиликтерге кириптер кылбайт.	Специальное условие: При неуплате премии в срок, установленный в полисе страхования, как дата уплаты премии, договор считается не вступившим в силу и не влечет каких-либо правовых последствий для его сторон.
Келип чыккан дооматтар боюнча камсыздандыруу уюмдарынын ишин жөнгө салуучу Органга кайрылсаныздар болот: Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция Министрлигине караштуу финансы рыногун тескөө жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы, Бишкек шаары, Чүй пр.114,Телефон: +996 (312) 62 44 60, +996 (312) 62 44 70	По возникающим претензиям Вы можете обращаться в Орган, регулирующий деятельность страховых организаций: Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики, г. Бишкек, пр. Чуй 114, Телефон: +996 (312) 62 44 60, +996 (312) 62 44 70
Башкы офистин дарегі: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Ч. Айтматов пр.,1, 2 кур. тел.: +996 (312) 54 43 19.	Адрес головного офиса: Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Ч. Айтматова 1, стр. 2, тел.: +996 (312) 54 43 19.